

coralclub


Combination Flow

Бөйрөктөрүңүздүн комфорт формуласы



Заара бөлүп чыгаруу системасы

— бул биздин ички чыпкабыз, ал ашыкча нерселерден арылууга жана организмдеги суу менен минералдардын балансын сактоого жардам берет.



Заара чыгаруу системасынын негизги органы-бөйрөк

Күн сайын алар

~ 120-150 л


канды чыпкалап турушат. Башкача айтканда, бөйрөк денедеги кандын көлөмүн болжол менен 20-25 жолу иштетип, 1-2 литр заара чыгарат

Ар бири

~ 1 млн

нефрондон турат. Бул бөйрөктүн негизги структуралык жана функционалдык бирдиктери

Маанилүү функцияларды аткарат. канды токсиндерден жана зат алмашуу калдыктарынан тазалоо; суу балансын жана натрий, калий, кальций концентрациясын колдоо; кан басымын жөнгө салуу үчүн гормондорду өндүрүү



Бөйрөк оорулары жана заара чыгаруу жолдорунун инфекциялары (ЗЧЖИ) бири-бирине өз ара байланышта болушу мүмкүн

Заара чыгаруу жолдорунун инфекциясы бөйрөк иштешинин бузулушунун натыйжасы да, себеби да болушу мүмкүн. Алсызданган иммундук система жана начар гигиена көбүнчө бөйрөктүн иштешине терс таасирин тийгизүүчү заара чыгаруучу инфекциялардын өнүгүшүнө өбөлгө түзөт.

Заара жолдору инфекцияларынын минималдуу белгилери да жашоо сапатын бир топ төмөндөтөт. Организм көйгөйлөрдү төмөнкү жолдор менен билдире алат:



суюктуктун топтолушуна
байланыштуу шишик



заара чыгарууда
ыңгайсыздык



чарчоо
жана алсыздык


Бөйрөк жана заара чыгаруу көйгөйлөрүнүн алгачкы белгилери байкалганда, дарыгерге кайрылуу керек

~ 150 млн адам

жыл сайын заара жолдорунун
инфекцияларынын белгилерине туш
болушат^[1]

~ Аялдардын 40%

өмүрүндө жок дегенде бир жолу заара
чыгаруу жолдорунун инфекциясына
дуушар болушат^[1]



Заара жолдорунун инфекцияларынын пайда болушун кантип алдын алса болот?



Гигиенаны таза сактоо



Чыдабай, каалаганыңызда
туалетке баруу




Күн сайын суунун
нормасын ичүү



Сапаттуу материалдардан жасалган жана
туура өлчөмдөгү ич кийимди тандоо




Гипотермиядан сактануу: аба ырайы боюнча
кийинүү жана муздак беттерде отурбоо



Бирок, эгер сиз заара чыгаруу жолдорунун инфекциясына туш болсоңуз

организм инфекция менен күрөшүүдө кошумча колдоого муктаж болот.

Инфекция күчөгөн мезгилде фитоэкстракттар жана витаминдер заара чыгаруу тутумунун иштешин камсыз кылган жыргалчылыкты ар тараптуу жакшыртууга жардам берет.



Бөйрөктүн ден-соолугу
үчүн комплекстүү
продукт
Combination Flow



Combination Flow негизги компоненти— Oximacro® патенттелген клюква экстракты

Ири мөмөлүү клюква (*Vaccinium macrocarpon*).
Өсүмдүктүн мекени Түндүк Америка.
Дезинфекциялоочу жана сезгенүүгө каршы
касиеттери менен белгилүү болгон чоң
кызыл жемиштер берет




Охiмасро® клюква экстракты өзгөчө флавоноиддер – А тибиндеги проантоцианидиндерге (РАСs) бай

- Сезгенүүгө каршы таасир этет

Антибактериалдык касиетке ээ
жана заара жолдору инфекцияларынын алдын алууга жардам берет

- Бөйрөктөргө нормалдуу басым жана кан агымын камсыз кылуу
менен кан тамырлардын ден соолугун сакташат
- Антиоксиданттык активдүүлүккө ээ жана бөйрөк клеткаларына
эркин радикалдардын таасирин азайтат



Охитаскро® натыйжалуулугу изилдөөлөр менен далилденген

80% учурларда

Охитаскро® заара чыгаруу жолдорунун
инфекцияларынын симптомдорун жок
кылат^[2]



35 адамдын 28и заара чыгаруу
жолдорунун инфекциясынын
белгилеринен арылышкан*

*Кош сокур, плацебо көзөмөлүндөгү клиникага чейинки
изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча



Бөйрөк ден соолугун колдоо үчүн өсүмдүк экстракттары жана B6 витамининин синергиясы

Арча жана кырк муун

антиоксидант касиетке ээ жана заара
чыгаруучу жолдордогу сезгенүүнү жана
клеткалардын бузулушун алдын алат^[5,6]

Имбирь


микробго каршы таасири бар,
несеп-жыныс системасынын
инфекцияларына каршы
күрөшүүгө жардам берет^[7]

Чалкан жана петрушка экстракты

ашыкча суюктукту кетирүүгө жардам
берет, бул заара чыгаруучу жолдордун
инфекциясын козгогон
бактериялардын көбөйүшүн азайтат^[3,4]

B6 витамини

суу-туз балансын сактап, суюктуктун
кармалышын алдын алат жана заара
чыгаруу жолдорунда сезгенүү
ыктымалдыгын азайтат^[8]



Компоненттердин кошумча пайдасы

01



02



03



04



05



06



07



01. Имбирь — күчтүү антиоксидант касиетке ээ гингеролдорду камтыйт

03. B6 витамини — нерв системасын жана когнитивдик функцияларды сактоодо маанилүү ролду ойнойт

02. Чалкан — иммундук системаны колдогон, көрүүнүн жана теринин ден соолугун жакшыртуучу А жана С витаминдерине бай

04. Петрушка — сөөктүн ден соолугу жана кандын уюшу үчүн маанилүү болгон К витамининин булагы

05. Клюква — иммунитетти жана жүрөктүн ден соолугун колдойт, "жаман" холестеринди азайтат жана липиддердин профилин жакшыртат

06. Арча — С витаминине жана башка фитонутриенттерге бай, ошондуктан организмдин коргонуу күчүн чыңдоого жардам берет

07. Кырк муун — кремнийге бай, ал коллаген синтезине көмөктөшөт жана теринин жана сөөктүн ден соолугун колдойт

1 капсуланын курамы

Oximacro®
(клюква экстракты)

240 мг

Петрушка жалбырактарынын
экстракты

125 мг

Чалкан жалбырактарынын
экстракты

25 мг

Кырк муун экстракты

75 мг



Арча
мөмө экстракты

50 мг


Имбирь тамырынын
экстракты

25 мг

В6 витамини
(пиридоксин гидрохлориди)

2 мг

Бөйрөктүн ден соолугун
комплектүү колдоо



Combination Flow

Комфорт жашоо формуласы



coralclub



Өсүмдүк экстракттары жана
B6 витамининин синергиясы

Натыйжалуулугу далилденген
Oximasco® патенттелген компоненти



Вегетариандарга
ылайыктуу

Әдеби дереккөздер

1. Kovesdy C. P. Epidemiology of chronic kidney disease: an update 2022 //Kidney international supplements. – 2022. – T. 12. – №. 1. – C. 7-11.
2. Occhipinti A., Germano A., Maffei M. E. Prevention of urinary tract infection with Oximacro®, a cranberry extract with a high content of a-type proanthocyanidins: A pre-clinical double-blind controlled study //Urology journal. – 2016. – T. 13. – №. 2. – C. 2640-2649.
3. Bahramsoltani R. et al. Petroselinum crispum (Mill.) Fuss (Parsley): an updated review of the traditional uses, phytochemistry, and pharmacology //Journal of Agricultural and Food Chemistry. – 2024. – T. 72. – №. 2. – C. 956-972.
4. Devkota H. P. et al. Stinging nettle (*Urtica dioica* L.): Nutritional composition, bioactive compounds, and food functional properties //Molecules. – 2022. – T. 27. – №. 16. – C. 5219.
5. Haziri A. et al. Antimicrobial properties of the essential oil of *Juniperus communis* (L.) growing wild in east part of Kosovo //American Journal of Pharmacology and Toxicology. – 2013. – T. 8. – №. 3. – C. 128.
6. Makia R. et al. Pharmacology of the species *Equisetum* (*Equisetum arvense*) //GSC Biological and Pharmaceutical Sciences. – 2022. – T. 18. – №. 2. – C. 290-294.

7. Mashhadi N. S. et al. Anti-oxidative and anti-inflammatory effects of ginger in health and physical activity: review of current evidence //International journal of preventive medicine. – 2013. – T. 4. – №. Suppl 1. – C. S36.
8. Stach K., Stach W., Augoff K. Vitamin B6 in health and disease //Nutrients. – 2021. – T. 13. – №. 9. – C. 3229.